



КЫРГЫЗ БАНКЫ

Кыргыз Республикасы, Бишкек ш., Киев көчөсү, 189

E-mail: [mail@nbkr.kg](mailto:mail@nbkr.kg)

[www.nbkr.kg](http://www.nbkr.kg)

## Пресс-релиз

### **Кыргыз Республикасынын Улуттук банкы эсептик ченди 12,00 пайыз деңгээлинде калтырды**

Кыргыз Республикасынын Улуттук банк Башкармасы 2026-жылдын 27-апрелинде эсептик ченди (негизги ченди) 12,00 пайыз деңгээлинде калтыруу чечимин кабыл алды. Чечим 2026-жылдын 28-апрелинен тартып күчүнө кирет.

Кыргыз Республикасындагы учурдагы инфляциялык процесстер тышкы сыяктуу эле, ички факторлордун таасири астында калыптанууда. Мында өлкөдөгү инфляцияга негизги таасир тышкы шарттардан уланууда. Дүйнөдөгү геосаясий чыңалуу жана жогорку глобалдык белгисиздик дүйнөлүк азык-түлүк жана чийки зат рынокторунда баалардын өсүшүн шарттаган. Атап айтканда, акыркы эки айда Жакынкы Чыгыштагы кырдаалдын курчушу алкагында дан эгиндерине, өсүмдүк майларга жана энергия продукцияларга дүйнөлүк баанын өсүшү байкалууда. Кыргыз Республикасынын соода боюнча негизги өнөктөш өлкөлөрүндөгү инфляция кошумча фактор болуп саналат, бул импорттолуучу товарлардын наркына таасирин тийгизет. Импорттук продукциянын кымбатташы, ошондой эле глобалдык сунуштоо процесстеринин өзгөрүшүнөн улам келип чыккан логистикалык чыгымдар ички бааларга басым жасайт.

2026-жылдын башталышынан тартып Кыргыз Республикасында инфляция (17-апрелине карата абал боюнча) 3,9 пайызды түздү (жылдык мааниде – 11,3 пайыз). Керектөө бааларынын индексинин жылдык көрсөткүчүнүн түзүмүндө негизги товардык топтор боюнча баалардын ар багыттагы динамикасы байкалууда: азык-түлүк компоненти 10,8 пайызга кымбаттаса, азык-түлүктөн башка товарлардын баасы 9,2 пайызга, тамеки жана алкогольдук продукция 8,9 пайызга жогорулаган, ошол эле учурда "кызмат көрсөтүүлөр" тобунда баалардын өсүш арымы жогору болуп – 17,2 пайызды түзгөн.

Ички суроо-талап эмгек акылардын жана акча которуулардын өсүшүнүн фонунда калктын керектөө активдүүлүгү менен колдоого алынууда. Жалпысынан өлкөдө экономикалык активдүүлүк жогорку деңгээлде сакталууда: 2026-жылдын январь-март айларында өлкөнүн реалдуу ИДӨсү 10,1 пайызга өстү. Экономиканын өсүшүнө мурдагыдай эле кызмат көрсөтүүлөр, өнөр жай жана курулуш негизги салым кошууда.

Улуттук банк өлкөдө баа туруктуулугун камсыз кылууга жана орто мөөнөттүү келечекте инфляция көрсөткүчүн 5-7 пайыздык максаттуу көрсөткүчкө кайтаруу үчүн шарттарды түзүүгө багытталган катуулатылган акча-кредит саясатына таянууну улантууда. Көрүлүп жаткан акча-кредит саясат чаралары жана бааларды активдүү мамлекеттик жөнгө салуу инфляцияга чектөөчү таасирин тийгизүүнү улантууда. Муну менен бирге улуттук

валютанын салыштырмалуу туруктуу курстук динамикасы экономикалык субъекттердин жана калктын инфляциялык күтүүлөрүн ченемдүү чектерде сактоону камсыз кылат.

Улуттук банк инфляциянын тышкы жана ички факторлоруна мониторинг жүргүзүүнү жана баа берүүнү улантууда. Өлкөдөгү инфляциянын мындан аркы динамикасы көбүнчө тышкы шарттар, айрыкча дүйнөлүк азык-түлүк жана чийки зат рынокторундагы баа конъюктурасы менен аныкталат, бул контекстте Жакынкы Чыгыштагы кырдаалдын мүнөзү жана узактыгы өзгөчө мааниге ээ болот. Инфляция факторлорунун балансына бүгүнкү күнгө карата берилген баалардын негизинде, инфляциянын басандашы үчүн туруктуу шарттарды түзүү максатында акча-кредит саясатынын катаал шарттарын сактоо зарыл. Ушуга байланыштуу Улуттук банктын эсептик ченинин өлчөмү 12,00 пайыз деңгээлинде сакталды.

Баалардын туруктуулугуна кандайдыр бир тобокелдиктер жаралса, Улуттук банк инфляциялык мүнөздөгү тобокелдиктерге өз убагында чара көрөт.

Улуттук банк Башкармасынын эсептик чен өлчөмү боюнча кийинки пландык отуруму 2026-жылдын 25-майында өтөт.